


83.3
Нұр-А-36

Айбанаттар жөнундөгү ЖОМОКТОР



УДК 821.51—93

ББК 83.8

А 37



Китеп «Кумтөр Оперейтинг Компаниинин» каржылык колдоосу менен чыгарылды.

Кенже жана мектеп жашындағы балдар учун

Түзгөн *Виктор Кадыров*
Которгон *Жылқычы Жапиев*

А 37 **Айбанаттар жөнундөгү жомоктор.** Кенже жана мектеп жашындағы балдар учун. Түз.: В. В. Кадыров; Котор. Ж. Жапиев; Сурөтчусу А. Абдылдаев. — Б.: Раритет, 2010. — 52 б.: ил. — (Кыргыз жомоктору)

ISBN 978—9967—424—76—0

Бул китеп «Кыргыз жомоктору» сериясынын уландысы.

Китепке кирген жомоктордун қаармандары болуп эсептелген айбанаттардың окуялары күлкүлүү гана эмес, терен философиялык мазмунга да ээ. Чыгыш элдеринин көркөм дөөлөт жаңрлары болгон тамсил менен легендалардың айкальшынан жарагалган бул чыгармалар жеке эле балдарга арналбастан, ар кандай қурактагы оқурмандарды да кайдыгер калтырбайт.

Китеп кооз сурөттер менен коштолуп, полиграфиялык жасалгалары чыгармалардын мазмунуна шайкеш келип турат.

А 4803300100—10

УДК 821.51—93

ББК 83.8

ISBN 978—9967—424—76—0

© «Раритет» басмасы, 2010

Мазмуну

Эшек кантип түлкүнү алдады.....	5
Эшек менен өгүз	11
Олжо бөлүшүү.....	13
Эр жүрөк эшек	18
Коёндун арманы	24
Арстан менен түлкү	25
Чагымчыл бөрү	26
Мышык менен чычкан	28
Койчу менен жылан	30
Табышмак	34
Акылдуу чычкан	35
Эмне учун коёндун эрди жырык	36
Таранчынын уч осуяты.....	40
Кырсыктан кутулуу.....	42
Төө жылы	44





Л. Найдин

Эшек кантип тулкуну алдады

Бул окуя илгери-илгери болуптур. Ал кезде Тянь-Шань тоолорунда жапайы айбандар аябай көп экен. Кишилер көнду таяк менен чаап, жапайы өрдөктөрдү кууп барып кармап алышчы. Ошол чоң тоонун бир коктусун картан жолборс мекендей, тулку ылым санашкан досу болот. Чаар жолборс кийик алабы, каман алабы, тулку даро жетип келип, олжосуна орток болуп кете берет. Карды ток жолборс тулкудөн тамак аябайт, керек десе жаңысын кармап алат. Жылдар өтүп, жолборс күч-кубаттан тайып, аябай карыды. Тамак таап жеш кыйын болуп калды. Карды катуу ачты. Акыры чыдамы кетип, тулкугө:

— Эй, шум тулкубай, мен сени далай жылы бактым эле. Эми кезек сага келди. Мен бадалга жашынып жатайын, сен айласын таап, экөөбүзгө



азык болуучу айбандарды ээрчитип кел. Олжону мурдагыдай эле бөлүп алабыз, — деп айтты.

Тулкунун да карды ач эле, жолборстун бул сунушун угуп, айтса-айтпаса төгүнбу деп жортуулга жөнөдү.

Бир кезде жайдак боз талаада оттоп жургөн эшекти көрүп, кымындей түшөт.

— Улув урматтуу узун кулак, — деп кадырлап қайрылган тулкунун сөзүн угуп, эшек эмне айтаарын билбей, улам бир кулагын шалпайтып шашып калды. Аны дароо сезген күү тулку эшкети арбап кирди: — Же суусу, же жарыталуу чөбү жок бозоргон боз талаада эмне журөсуз? Бул жер сизге ылайык эмес. Киши деген залим сизди тындыrbай жумшап, эзип атканын жакшы билем. Сиз ачкасызыбы, чарчап-чаалыктыңызыбы, кишилерге баары бир. Алар өздөрүнүн жыргалын гана ойлошот. Жайкалган чөптуу, жакшы жайды өзүнүз таппасаңыз кишилер сиздин көйгөйдү ойлоп да койбыйт, — деп мээсин тескери айланта баштады.

— Мага ушул турмуш жагат, — деди эшек сыймыктуу ун менен. —



Мыкты турмуштун да ой-чунқуру көп. Атамдын айтып берген бир окуясы әсимде. Ээси менен барып, атам падышаның ат баккычына жолугуп калат. Ал атчыга атамдын әэси: менин әшегим арыктап, күттөн тайып кетти, хандын аттарына кошуп, жем-чөбүн ырастап, эттентип берчи деп суранат. Хандын ат сарайындагы жагдай атамды абдан кубандырат: бардыгы таза, ызы-чуусуз, шарттары мыкты. Аттарды тарап, тазалап, жемден узгултук болбойт. Арпа, сулуу, чөп акырларында толо. Муну көрүп, атамдын ичи күйуп, Кудайга арыз-арманын айтат: «Мен деле хандын аттарындағы өзүң жаратқан жандыкмын го. Мени менен булардын турмушуна өзүң калыс болчу!» — деп.



Атам арманын айтып бүтө электе: «Аттангыла! Камынгыла! Душман каптап келатат!» — деген буйрукту угуп калат.

Жанатан бери тыптынч, беймарал, таптаза турган ат сарайдын ичи тополон-тос, будун-чаң түшөт. Ошентип, аттар заматта даяр болуп, жоокерлер душманга каршы женөп кетишиет. Карсылдашып чабышкан, онтогон,




боздогон ундерду угуп, атамдын жегени желим, ичкени ирим болот. Аттар кун батып, күгүм киргенде чарчагандан илкіп араң келишти. Арасында жарадарлары бар экен, кан майдандан кайтпай калгандары да көп. Аナン темир усталар келишти. Атчылар жарадар аттарды жыгып, буттарын бууп, усталар кычкачтары менен алардын денелериндеги окторду, жаанын жебелеринин сыйыктарын сууруганды эттери кошо узуулуп, кан жая берип атты. Жандууларга мындан өткөн кыйно болбос!

Атам ушуларды көрүп: «О, Кудай, мага мындай жыргал турмуштун кереги жок. Алты саным аман жургөнгө шугур», — деп айтыптыр.

Атамдан ушул сөзду уккандан бери жер устундө аман-эсен кыбырап жургөнумө ыраазымын, — деп эшек сөзүн буттурду.

— О, акылдуулардын акылдуусы эшекбей, сиздин бул айткандарыныз мени аябай толкундатты, — деп түлкү арамзалана мактап салды. — Төө аралап





кетсе көрүнбөй калчудай жакын эле жерде көйкөлгөн көк чөп өсөт экен. Салаа-салаа болуп, тунук суулары агып жатат. Ушул бейиштин жерин Кудай атайын сиздин урматыңызга жаратып койсо керек, кадырлуу шалпаң кулагым!

Муну укканда эшектин ою бузула тушту.

— Макул, тулкум, барса барайын. Жүрү, мактаган жериңе! Кел, мага минип ал, тезирээк жетебиз! — деди эшек.

Эшек жонуна тулкуну минги-зип алыш коктуну көздөй жүгүруп жөнөдү. Коктудагы көйкөлгөн тулаңдын жышары менен кошо эле бир кезде коркунчтуу жырткычтын жыты уруп кетти. Эшектун узун ку-

лактары карт жолборстун кышылдан дем алганын илип алды. Бадалдын тубундө аңдып жаткан жолборсту сезип калган эшек ошол жерден шарт буруулуп, артка мурдагыдан да тез арыш керди.

— Урматтуум, каякка? Бейиштей жайга аз эле калды, — деди тулку эшектин тескери жакка салганына таңгалып.

— Мен эне-атамдын батасын үйгө унутуп салыпмын. Аны атам көз жумуп баратканда мага мураска калтырган. Ошол батасыз эч жакка барбагын деген. Бейишке баратканда ал батаны үйгө калтырып таштаган болбос, — деди эшек жүгүруп баратып.

Эшек катуу жүгүргөндо тулку устунон учуп кетпейин деп коркуп, мойнунан бекем кучактап алды. Эшек айылды аралап, айкырып кирди эле түш-түштән абалаган иттер чыгып, эшектин устундөгү тулкугө тап бериши. Эшектин алдаганын эми тушунгөн тулку жерге секирип тушту да буту узулгучө качып берди. Көп иттер арсылдаган тейде артынан қууп кетиши.

Ошентип, карган жолборс менен куу тулкугө жем болбой эшек күтулуп кетиптири. Жыргайм деп жылас болгуча ач көздөнбөй, азга ыраазы, жокко кайыл болуп аман-эсен жургөнгө эмне жетсин.

Эшек менен өгүз

Эшектин турмушу татаал болгону менен ага да көз арткандар чыгат экен.
Эшек менен бирге жашаган өгүз бир куну кечинде наалып кирди:


— Сеники жыргал. Кожоюнун әртең менен бир кап будай артып, талаага алыш барат да жүгүндү жерге тушуруп, сени отtosун деп көй берет. Менин мойнума жыгачтан моюнтурук салат да керелден кечке иштетет. Чарчап, бир аз эле жайлап калсам камчы менен сабайт. Мага кыйын болду!


Эшек акырдагы кашектен чайнаап, ойлоно угуп турду да:

— Досум, эми мени угуп тургун. Сага чындал эле убал болду. Мен бир акыл айтайын, әртең кожоюн алдыңа чөп салганда жебей койгун. Сени ооруп калган экен деп жумушка чекпейт, — деди.

Эртеси өгүздү ооруп калыптыр деп ээси аны сарайга калтырып көйт. Эшек талаага буудайдын үрөнүн жеткирген соң аны мурдагыдай отtosун деп баш көй бербей, мойнуга каамыт салып, өгүздүн ордуна сокого чекти. Соконун тиши катуу жерге такалып, эшек чирене калганда соп камчы жонун каарып- каарып өтөт.

Кечинде сарайга келгенде эшектин ырп эттерге алы келбей, жатып калды.





Танга жуук ойгонуп, акырдагы чөпкө жутунду. Эсі эртең менен әшкең жетелеп баратканда өгүздүн дагы эле чөп жебей, ордунан турбай жатқанын көрдү.

Әшекке бир кап буудай артып жеткирип алып, анан керели кечке соңында салды. Кечинде сарайға бутун сүйреп, темселеп араң жетти. Уйкудан кебетеси шишип-көпкөн өгүз тиги әшек досунун турун көрүп, әмне болғонун сурады.

— Сен сураба, мен айтпайын, — деди әшек қабагын түйуп. — Өзүңөн әч качан ажырагым келбейт. Кожоюнубуз аялына: «Бул өгүз ооруп калыптыр, этинен түшө электе союп, базардан бөлөгүн сатып келбесем болбой калды», — дегенин угуп, әсим ооп калды.

Эртең менен өгүз оорудан айыктым дегендей кожоюндуң көзүнчө акырдагы чөптөн бурдал сугунуп жатканын көргөн әшек мыйығынан күлүп койду. Кожоюн жетелеп барып, мойнуна жыгач моюнтуругун кийгизип, сокога чеккенде өгүздүн қубанганын айтпа! Өгүзүнүн айыгып кеткенине эсси да сүйүндү. Өгүз досу турмушуна ыраазы болуп, өзу да қаамыттан кутулуп, соко сүйрөбөй қалганына әшек андан бетер сүйүндү.

Олжо бөлүшүү

Бир күнү төө, өгүз жана козу кетип баратып, жолдон бир боо чөп таап алышып, кантып бөлүштүрүүнү талаша кетишти.

Козу:

— Аз эле чөп экен, мууну бөлүштургөндө кимибиздин оозубуздан тапмак элек, жумурубузга жук болбайт. Андан көрө бирөөбүзгө берели, жок дегенде бирибиздин кардыбыз тойсун, — деди.

Берки экөө мууну туура көрушту. Бирок кимисине беруу керек? Өгүз болсо эң семизибизге берели, семизге тамак көбүрөөк керек деди. Козу болсо эң кичинебизге берели, ошо кичиненин курсагы тойгондой эле чөп экен деди. Төө тиги экөөнүн талашын угуп, сагызын чайнап турла берди.

Ушул кезде булардын жанынан эшек өтүп бараткан. Өгүз менен козу кеңеш сурап, эшекке кайрылды. Эшек булардын сөзүн угуп, анан шалпаң кулагынын тубун кашып туруп:

— Менин эсиме бир окуяны тушурдуңөр. Бир жолу жолборс, бөрү, тулку учөө аңчылыкка чыгышат. Алар бир марал, теке, коёнду колго тушуруп алышып, учөө чогуу жашаган уңкүргө алыш келишет. Карышкыр менен тулку: жолборс тойгучча жесин, калганы бизге жетет дешет. Бирок жолборс жемек тургай ооз да тийбейт, адилеттик менен бөлүштургүн деп карышкырга айтат.

Карышкыр: «Марал чон. Жолборс да чон, демек, аны жолборско беруу керек. Мен орточомун, теке да орточо, аны мен алайын, тулку экөөбүздөн кичине, коён ага ылайыктуу», — деди. «Сен, карышкыр, аябай өзүмчүл көрүнөсүн. Сен муун ал, сен тигини алгын деп буйрук бере баштадын. Ушундай бөлүштургөнүң бизге жагабы, же жокпу? Антип өз көмөчүнө кул тартканды токtot!» — деп атырылды эле карышкыр качып араң кутулду.

Жолборс тулкугө кайрылып: «Сенин оюн кандай?» — деп сурады. «Буга көп акылдын деле кереги жок, — деди тулку жойпуланып. — Маралды азыр жегин, теке кечкинде калат, эртең эрте мененкинде коён болот». «Тулкум, сенин акылыңа ченем жок экен, Адегенде сен тойгучча жегин, калганын мен жейин. Керек болсо кайра эле кармап алам», — деп жолборс тулкугө аябай ыраазы болду. «Төрөм, бул жарык дүйнөдө өзүнөн ашкан адилеттик болбос», — деп куу тулку ого бетер мактап салды.


Адилеттик деген ар кандай болот. Ал талашып жаткандардын күчүнө жараша чечилет. Силер да ар кимиңер чөпту өзүнөргө ыйгаргантага аракеттенип жатыпсыңар. Балким бөлөк жолун табаарсыңар, ойлонуп көргүлө, — деди эшек.

Айтса, айтпаса төгүнбү деп өгүз менен козу катуу ойлонуп калды. Ушул кезде төө оозунда чайнаң аткан сагызды бүркүп салып, ийри мойнун со-зуп, узун тили менен жерде жаткан чөпту илип алыш, сугунуп койду. Төө чөпту чайнаң атып, бул кылышына таңгалып карап калышкан досторуна:

— Эшектин айткан сөзүнөн ким күчтүү болсо, олжо ошонуку дегенди тушундум. Же жалганбы? Менден күчтүүнөр барбы? — деп сурады өктом.


— Сен менин айткандарыма туура эмес тушунуп алышсын, - деди эшек төөгө ақыл айтып. — Досторуң таарынып калбадыбы. Өзүндү эмес өңгөнү ойлобойсунбу. Сен тигилерге камкордук кылсан тигилер да сага жан тартышат. Чоңдугуна салып, күч көрсөтсөң анда беркилер сени калп эле мактамыш болуп, аягында алдап кетишет. Жолборсту ошентип тулку сызга олтургузуп салбадыбы...

Өгүз менен козу экөө төөгө улам көз кыйыгын жиберип коюп, шыбыраша тушту:



— Эй, достор! — деди эшек тигилерге. — Бери келгиле, силерге дагы бир насаат окуя айтып берейин. Аны укса, төө досуңарга пайдаласы тиер. — Аナン эшек төөгө каш кагып, сөзүн баштады:

— Чөөлөрдүн уйурун башкарган бир акылманы болуптур. Ал эсттуу, адилет, токтоо экен. Бара-бара уйур башчы бой көтөрүп, текеберденип, кол алдында-гыларга кысым көрсөтө баштайт. Чөөлөр аны жек көрүп калышат, бирок анысын билдиришпейт. Кайда барса мактап, акылман,





көсөм деп көкөлөтүшөт. Көөп кеткен башчысын бийликтен кетириуунун амалын издешет.

Чөөлөр уйүрү менен кетип баратышып, жайылган койлорду көрөт. Койду килейген дөбөттөрү менен койчусу мылтык алып кайтарып журуптур.

«О, чөөлөрдүн көсөму! — дешти чөөлөр шакылдап. — Сендей баатыр, балбан болбос! Көзүндөн от чачырап, сүрүн укмуш! Качырып кирип барып койлордон бир-экоөнү сүйрөп келиш сенден бөлөк эч кимдин колунан келбейт!»

Карт башчысы мындаи мактоого чыдай албай, койлорго тийип, эң сеизинин бирди тандап, сүйрөп жөнөдү. Абалаган иттер жетпей калышты. Чөөлөр окчун жердеги бир буйткада жашынып, башчысын күтүп турушкан.

Анан апкелген коюн бардыгы талап-булап жеп, Көсөм Чөөну аябай макташты. Башчы ого бетер компоюп, жер баспай калды.

Чөөлөр андан ары жүгүруп баратышып, бир уйүр жылкы көрушөт да: «О, улуулардын улуу Чөөсу! Сендей эр жүрөк ааламда жок! Сенин сүрүндү көргөндөрдүн жүрөгү түшүп, бужүрөп калышат. Көздөрүнөн жалын

чачырап турат! Тәэтиги семиз айғырды алғың келип турса керек. Сенин айтканың — айткан, дегениң — деген. Биз сага тоскоол болбойлу», — деп тигини күүлөп коюшуп, өздөрү бөлөк коктуга кирип кетиши.

Мактоого тунган Чөө башчы атырылган бойдан айғырга барып бир тийди. Бирок ал кой эмес да, кош аяктап туруп чөөнү тәэп калды эле оозундагы тиштери ыргып кетти. Аңгыча үйүрдөгү берки жылкылар жетип келишти... Бечера чөө өлдүм-талдым менен ийнине араң жетти. Жатып алыш жараатын жалай: «Эгерде сага күн сайын сен ақылмансың дешсе, ал айткандарга ишенбөө учун чынында эле ақылман болуу керек экен», — деп ойлоду.

Эшектин айткан бул икаясына өгуз менен козу көздөрүнөн жаш чыккыча күлдү. Ал эми төө болсо өзүнүн жасаган копол иши учун досторунан кечирим сурады.

— «Улук болсоң кичик бол», — дегендей, күчтүүлөр чабалдарга жардам берүү керек турбайбы. Мен ушундай тушундум. Өзүндүн арбайынды эле сого бербей, бөлөктөрдү да байлоо керек! — деди төө ийри мойнун созуп.



ОШСКАЯ
 областная детская
 БИБЛИОТЕКА
 инв. № 259616

Эр жүрөк эшек

Бир эшек кербенге кошуулуп қалат. Бир күн жол жүрүшөт, эки күн жол жүрүшөт, учунчұ күн дегенде эшек устундө көтөргөн оор жүгүнөн жадайт. Аナン жолдан достошуп қалған төөғө:

— Эй, ийри моюн, качанга чейин әле биз мындај оор жуктерду көтөрөбүз? Жонумдун баары жооруп, соо жери қалбай тамтығы кетти. Кел, качып кетип, әрқиндикте жашайлы. Бизге әч ким жүк артпайт, башыбыз бош болот. Каалаган жакка барып, ойноп-құлуп жүрө беребиз, — деди.

Кепшеп бараткан төө унчукпай ойлонуп қалды. Аナン бурк әтип алыш, түкуругун бүркүп:

— Кожоюн бизге жарыталуу тамак бербейт, жумушу да түгөнбөйт. Качса, качалы, бирок қантып качабыз? — деп сурады.


— Мен аны баарын ойлонуп койгом, — деди эшек сүйүнуп. — Эртөң кожноюн коншу шаардан туз апкелет деп уктум. Мени минип, туз артып келиш учун сени жетелеп алат. Биз ашууга чейин шек алдырыбай бара беребиз. Ашууга жеткенде чарчаган болуп жығылып қалабыз. Кожоюн сөгүп, таяк менен сабайт, биз чыдап жата беребиз. Аナン жадаганда кайра артка кайтат бөлөктөрдү алыш келгенге. Ошол кезде қаалаган тарапка качып кетебиз.

— Мунун ақыл, шалпан қулагым, — деди төө кубаттап. — Туура экен. Эртөң буюрса әрқиндикке чыгабыз.

Экөө танды күтүп қалышты. Эртеси бардығы эшектин айтканындаі болду. Кожоюн менен туз апкелгени шаарга жөнөшту. Ашууга чыга бергенде төө менен эшек жерге қулап тушуп, кожоюндун жинденген турун көрбөө учун көздөрун жумуп алышты.

Кожоюндун жинденгенин айтпа:

— Бул жан бактыларды көрчу, ой! Азыр таяктай электе өйдө тургула! — деди өкуруп-бакырып.



Эшек менен төө жок дегенде күйрүктарын да кыймылдатпай, сулк жа-тышыт. Бир кезде кожоюн таяк менен сабап кирди. Эшек чыдап жата берди, төө болсо эти ооруп, бир көзүн акырын ачып, ээсин карады. Анын токтоло турган туру жок. «Эркин болгондо жасаарым эмне? Мени ким ба-гат?» — деп ойлоду төө. Ыргай таяк менен кырк сокку жеп, кырк биринчи таяк тиерде төө «бурк» этип алыш, ордунан тура калды.


— Жана эле ошентпейсінбі, — деп кожоюн кайрадан эшекті сабай баштады. Эшек болсо өлгөн немедей кыймылдабай жатат. Сабап отуруп, эеси акырында жадагандай болду. Эшек өлүп калса керек деп ойлоду. Эшектин устундөгү жүкту алыш, төөнүн жонуна артты да жолун улады. Төө кетип баратып эшекке жини келип:

— Жөн жүрбөй каяктан кара басып бул ақмактын тилине кирдим эле, жок жерден таяк жеп, денем ооруп, эми эшектин да жугүн көтөрүп бара-там, — деди ичинен.

Эшек болсо тигилер ашуудан эңкейгенде ордунан ыкчам турду да бет алдына жугүруп жөнөдү.

Бир күн тыным албай жугүруп, уч тоону ашып, уч өрөөндү басып өттү.

Төртүнчү күн дегенде чөбу көйкөлгөн, тунук кашка суусу шылдырап аккан бейиш жайга туш келди. Эшек ушул жерди жактырып, мекендереп калмай болду.





Ээн жерде сайран куруп жургөнүнө кубанган менен досунан ажырап калганын эстеген сайын ичи күйөт. Экөө жанаша журсө көнүлдүү болмок. Ошентип, бакытка толгон уч тынч күн ётту. Төртүнчү күнү тоодон түшүп, езүн көздөй түз келаткан жолборсту көрөт.

Корккондон эшектин сопол күйругу чамгарак болуп түйүлүп, эки кулагы эки жакты карап, башын көтөрүп, оозун анырайта ачып, жер-сууну бузуп, айкырык салды.

Жолборс болсо дегеле эшек аттууну көрөлек экен. Айкырыгы эле бул болсо, эки чайнап, бир жутуп сала электе аман-соомдо жөнөйүн деп качып берди. Качыш баратса алдынан карышкыр чыгат. Алактаган жолборстун кебетесин көргөн карышкыр:

— О, жырткычтардын падышасы! Эмне болуп кетти, тынччылык-пы? — деп сурады.

Жолборс өзөндүн боюнан азыр эле көргөн коркунучтуу жырткычты айтты эле, карышкыр да жашынып барып аны көрүүгө ашыкты. Жолборс болсо коркконунан асканын башына чыгып кетти.

Карышкыр демин ичине тартып, бадалдарды аралап, алиги жырткычты көрмөккө жөрмөлөп жөнөду. Барса, эшек оттоп журуптур. Жолборстун

әшектен коркконуна карышкыр карсылдап кулду. Жыртқычтардын падышасы деп жүргөн жолборско баракелде!

Карышкыр тұз басып, әшектин жаңына келди да:

— Эй, әшек шалпаң! Сенин ажалаң жетти. Мага жем болосун! Аңчамынчаң жолборско да артат, — деди.

Әшек жүрөгүн токtotуп карышкырга:

— О, бутқұл карашкылардын ханы! Мен сенин чоң атаңды, өз атаңды да билчү элем, алар әч качан әшектин этин жешкен әмес. Эгерде сен ачка болсон, анда мени жей бер, каршылығым жок. Ақырқы өтүнүчумду аткарсан болду. Өзүң билесин, мен дайыма устүмө бирөөлөрдү мингизип жүрөм. Мага ошол жагат. Жыргал қалам. Менин жонума минчи, сени ары-бери жүтуруп сейилдетейин, — деди.

— Мунуң ақыл әкен, шалпаңбай! Мен дайым әле өзүм басып жүрөм. Минсе, минейин. Кайда качмак әлең, анан деле жейм! — деп карышкыр әшектин айтканын мақул көрдү.

Карышкыр секирип келип мингенде әшек адагенде қыдындан жорголоп, анан куулөнуп барып буту үзүлгүче жүгурду. Әшек алыстан келаткан атчандарды көрүп, карышкырга:

— О, бәрүлөрдүн ханы, әми мен мындан ары катуулап чуркайм. Көзүнду жумгун, болбосо башың айланып кулаг кетесин, — деди.



Карышкыр көзүн чылк жумуп алды. Эшек түптүз адамдарды көздөй салды. Караса, жигиттер көкбөрү тартып журушуптур. Эшек устундегү ка-рышкыры менен кошо көкбөрүчүлөрдүн тобун жарып кирип барды. Жи-гиттер тартып атышкан улагын таштап, карышкырды качырып кириши. Заматта анын колу-кол, буту-бут жуулунуп, териси эле калды. Эшек болсо даң салган бойдан кайра кетип калды.

Жолборс мунун баарын асканын башынан карап туруп көрдү. Аナン коркконунан аскадан секирип тушуп, ийнин көздөй жанталашып жугурду. Ийнине жетип, эси ооп жыгылып калды. Ушул кезде сагызган сороктоп учуп баратып, жолборстун жүрөгү тушуп жатып калганын көрдү. Сагызган жолборстон сурап, эмне болгонун билди да:

— Мен ошол вәөн боюнdagы булуңга барып көрөйүнчү, ал эмне жартыч болуп кетти, — деди.

Жолборс да сагызгандын артынан жыла басып, алиги балакет жургөн жакка жөнөду.





Эшек болсо сагызган менен жолборстун келатканын капкайдан көрдү. Көрүп, жерге чалкасынан түшүп, төрт бутун көктүү каратып жатып калды. Бул балакеттин чын эле өлгөнүн билейин деп сагызган:

— Адегенде көзүн чукуп жейин, — деди да кирпиктери ирмелер бекен деп тиктеп калды.

Эшек былк этпей жата берди. Сагызган эшектин көзүн чала-була бир чокуганда, эшек төрт аягы менен аны кысып туруп, күйругун сорокто-туп сабап кирди. Анан арткы бутуна салып келишире тепти эле сагызган көкөлөп барып, талп этип жерге түштү.

Сагызган эптеп эсин жыйып, салпактап учуп, жолборско жетти. Жетип эле:

— Бул балакет мени аз жерден өлтүрүп коё жаздады. Кокуй, мындан качып кутулбасаң сени өлтүрүп тынат! — деп жердин баарына жар салды.

Жолборстун жаны чыгып, качып жөнөдү. Артынан эр жүрөк эшек кууп алды. Кошуна айылдардагы кишилер муну көрүп, таң калгандан ооздору ачылып калыштыр. Оңбогон жолборс бул айылдарга көп түшүк ап-келген. Жолборсту эшек кууп жүргөнүн мурда ким көрүптүр! Ушул эшек көкбөрү тартып жүргөн жигиттерге карышкырды жонуна мингизип алып келгенин эстешти. Ал карышкыр да далай кара малын жара тартып, койло-рун бөктөрүп алып кетчү. Эмнеси болсо да тегин эшек эмес экен деп ойлошту. Балким бул сыйкырланган ханзадабы же элди азуулуу жырткычтардан куткарууга атайын Алла тааладан жиберилген периштеби дешти. Ошондон бери эр жүрөк эшек ошол айылды жердеп калыштыр. Айылдыктардын улуу-кичуусу дебей ал эшектин жоруктарын аңыз кылып айтышып, жем-чөптен өксүтпей багып келишет. Анын жонуна эч ким жук артпай калды.

Айылдарга кошуулуп, эшек оюн салып ойногонду аябай жакшы көрөт.

Коёндуң арманы

Бир жолу тайгандар коёнду кууп калышты. Коён шордуу буту узулгучө шамал менен тең жарышып, тоо-токойду аралай качып жүрүп, өлдүм-талдым дегенде араң кутулду. Өпкөсүн баса албай, бадалдын тубундө жатып: «Күйругумдун кыскалыгы абиийир болбодубу, узун болгондо иттер жетип алмак, ансыз деле толорсугуман аз жерден тиштеп көй жаздады», — деп ойлоду.

Анан коёндуң узун кулактары жакындап келаткан дабышты угуп калды. Караса, куу тулку келип калыштыр! Узун кулак, алаң көз коён тулкудөн качам деп барып, аз жерден карышкырга жем болуп кала жаздады. Бөрү менен тулку олжосун талашып отургуча коён жылт коюп, алыстап кетти.

Коён качып баратып, өз тагдырына нааразы болуп: «Менден бактысыз бир дагы жандык болбосо керек, буркүт менен укуну айтпаганда да киши, ит, карышкыр, карчыга, айтор буту менен басып, канаты менен учкандардын баардыгынын андыйганы эле мен. Атугүл каркылдаган каргалаар да бөжөктөрүмдү илип кетишет. Азыр го качып кутулуп кетип жүрөм, кийин баары бир кармап, жеп коюшат. Шырп эткен шоораттан коркупуркуп жашагандан жадап буттум. Мынтип жан баккыча, өлүп тынганым артык!» — деп сууга чөгүп өлмөкчу болуп, дайрага жөнөп калды.

Дайранын жээгине келгенде бут алдынан «шырп-шырп» этип, күнөстөп жатышкан бакалар качкан тейден сууга секирип атышты. Буларды көрүп коён нес болуп тиктеп калыштыр.

— Оо, менден да корккондор бар турбайбы, — деп ойлоду алаң көз ичинен. — Гүлдөн гүл тандап учуп-конуп жургөн көпөлөктөрдү, тызылдалп чуркаган күмурскаларды, кык тоголотуп түртүп бараткан конузду төбелеп салууга узун кулак коёнектин кубаты жетмек!

«Ушулардын баардыгы менден коркушат, — деп алаң көз өзүнчө сыймыктанды. — Дүйнөдөгү эң коркок мен эмесмин! Мынабу кибиреген немелерге да өмүр кымбат экен. Булар жашоого жанталашып журушсө, мен эмнеге сууга чөгүп өлмөк элем!»

Коён муну айтып, кубангынан секирип:

— Эң коркок мен эмесмин,

Мени коркок дебесин, — деп ырдаган бойдан уйунө жөнөду.

Арстан менен тулку

Арстан карып, күч-кубаттан тайып, буттары ооруп, аңчылыкка алы келбей, айла-амал менен оокат тапмай болду. Җөөнү чакырып алып, падышабыз ооруп калды деп жырткычтарга кабар айттуга жумушады. Өзу меймандарды күтүп, үнкүрдүн оозуна жатып алды.

Өкүмдардын ден соолугун сурап келгендерди баса калып жеп коюп арстан компоюп жата берди.


Бир куну куу тулку арстанга келип, алыс туруп салам айтты.

— О, өкүмдарым, жырткычтардын баардыгына керектүү сиздин кымбат ден соолугунуз жакшыбы? — деп оолактап сурады.

— Жаман. Бери жакын келип айтчы, кулагым жакшы укпайт. Үнкүрдүн ичине кир, — деди арстан кууланып.

— Мен үнкүргө кирет элем, өкүмдарым, бирок үнкүргө кирген көп издердин кайра сыртка чыккан бирин да көрө албадым го, — деди да куу тулку койкондой басып кетип калды.

Арстан үнкүрунөн чыкпай кала берди.



Чагымчыл бөрү

Бул окуянын чын-төгүнүн эч ким билбейт. Анткен менен күндөрдүн бир күнүндө жырткычтардын падышасы жолборс ноокастап калат. Чүчкүруп-бышкырып, сасык тумоо тийиптири. Дарт жанын анчалык кыйнабаса да, маанайы чөгүп, кабагы салыңкы. Жырткычтар коркконунан падышага көрүнүп коюш учун кезекке туруп, дөн соолугун сурап, эртерәэк сакайып кетишин тилемешти. Келбегендөн жалгыз гана тулку калды. Куу тулкунун келген-келбегенин жолборс билмек деле эмес, тулкунун баш ийбегенине ичи күйуп, падышага кошоматтанган карышкыр:

— О, өкүмдар! Бардык жырткычтар өзүнө кулдук уруп, кол куушурup келишти. Чүчкүруп эле калсан баардыгы жетип келип, дөн соолук тилемешт. Мунун баардыгы өзүнө берилгенди деп эсептейм. Бирок тулкунун уну чыкпайт, өзу да көрүнбөйт, — деди кулагына шыбырап.

Жолборстун жини кайнап, тулкуну таап келгиле деп буйрук берди. Тулкуну таап, падышага алыш келатышканда карышкырдын табалап турган кебетесин көрүп, жел кайдан согуп атканын тулку дароо түшүндү.

— Эй, айбан! — деп кыйкырды жолборс тулкуну көргөндө. — Жырткычтардын бардыгы ал-жайымды сурап келишти, сен кайда журөсүн, ья? Эмне, падышанын дөн соолугу сага кереги жокпу?

— Бир ачуунузду бериниз, өкүмдарым, — деди тулку жай сүйлөп. — Сиз мен жөнүндө антип ойлобонуз. Сиздин кеселдеп калганыңызды уга-ар менен дары издең кеткем...

— А... ошондой де, — деди жолборс кубурөп. — Аナン таптыңбы?

— Таплаганда, таптым! Бир уку табып айтты, падышанцарга биздин урматтуу карышкырдын арткы шыйрагынын таманынан ашкан дары болбойт деп. Карышкыр падышага канчалык берилгени ушундан билинет. — Тулку карышкырды алдыртан карап койду.

— Эй, кыйды айбан, — деди жолборс тулкүгө, — эгерде ал жардам бербесе, тириү калам деп ойлобо!

Жолборстун кесели жөнөкөй эле сасык тумоо экенин түшүнүп турган тулку падышанын каарынан корккон жок.

Бир топ күндөн кийин тулку токойду аралап келатса, алдынан уч буттаган карышкыр чыгат. Тулку:

— Досум, эч убакта көкту карап түкүрбө, ал кайтып келип башыңа тий-ет. Ушуну унутпай жургүн, — деп күйругун булактатып, ойсондогон бой-дон басып кетти.



Айдин

Мышык менен чычкан

Мышык карып-арып, чычкандарды жаш курагындай кармай албай калды. Чычкандардын ийнинин оозуна келип:

— Мен өмүр бою силерди андып, кууп жүрдүм. Жаш кезимде туура эмес жасаган иштериме азыр өкүнөм. Силерден кечирим сурайм. Мындан ары бириңерге да тийбейм. Менин бир гана шартым бар: эгерде мени кечирсөнөр анда эртең менен анан кечинде күнүнө эки жолу баарыңар сапка тизилип, жаныман өтүп, мага ден соолук кааласаңар болду, андан бөлөк эч нерсенин кереги жок. Баарыбыз достошуп, бирибизгэ бирибиз тээк болуп жүрөлү, — деди.

Чычкандар ары сурушуп, бери сурушуп, мышыктын айткандарына акыры мақул болушту. Аларга бул чаарала мый-мыйдын курч азусу менен өткүр тырмактары өтө коркунучтуу эле.

Алар күн сайын эртең менен анан кечкурун катарга туруп, мышыкка ден соолук каалап, алдынан эки ирет чууруп өтчү болду. Эч бириңе бай-катпай, мышык эң арткы чычканды лып баса калып, жеп көёт. Ошентип, мышык таң эртең эки чычкан, кечкурун эки чычкандан жеп, култуйуп семириди. Жундөрү жылтылдап, карды саландап чыкты.

Мышык доступун алдынан чууруп өткөн сайын аралары азайып



баратканың чычкандар бара-бара сезип калышты. Аナン муну текшерип көрмөк болушту.

Ошентип, Шылк Мурун деген чычкан саптын башына туруп, Былк Мурун болсо саптын эң артына турду. Кетип баратышып бири-бирине: «Шылк Мурун, барсыңбы? Θэзүнчү, Былк Мурун?» — дешип ун алышып басышты. Ийиндерине келишсе бардыгы түгөл экен. Кечинде кайрадан: «Былк Мурун, келатасыңбы? Θэзүнчү Шылк Мурун?» — деп ун алышып етүшту.

Эртеси чычкандар биринчи айлампадан өткөндө мышык тийген жок. Бирок карды ачып, өзүн өзү зорго токтотуп турду. Чычкандар экинчи ирет айланып, саптын башы ийиндерине кирип баратканда мышык чыдай албай качырып сала берди. Чычкандар туш-тушка качып, араң кутулушту. Ошондон бери чычкандар мышыкка таптакыр ишенбей калыптыр.



Койчу менен жылан

Бир жолу өзөндүн жээгингеди бадалдан өрт чыкты. Жакын жерде коюн жайып жүргөн койчу өрттү көрөт да жугуруп келип, өчүрө баштайт. Чатырап күч алган кыпкызыл жалындын ортосунда калган жыланды көзү чалат. Жылан адамча сүйлөп:

— Мени өрттөн сактап кала көр! Экөөбүз дос бололу, — дейт жалдырап.

Койчуга жыландан дос күтүп деле кереги жок получу, бирок жандуу немеге боору ачыды. Ача таягынын башына торbosун илип, жыланга сунду эле, жылан торбонун ичине тушуп, койчу жыланды аман алыш калды.


Жылан сыртка сойлоп чыгып, койчунун денесине оролуп:

— Азыр сени чагам! — деди.

— Эмне учун чагасың? Мен сени ажалдан алыш калсам, эми сен жакшылыкка жамандык жасайсыңбы? — деди койчу кылжыры келип.

— Ооба, — деди жылан. — Бул дүйнөдө жакшылыкка дайым жамандык менен жооп берет. Ушуну билбейсисиңби?

— Андай болушу мүмкүн эмес! Кел, сурап көрөлу башкалардан, — деди





койчу жалынган үну менен. — Эгерде сен айткандай жакшылыкка жамандық менен жооп берет дешсе, анда мага чала болот, женилип берем, — деди койчу.

Экөө келип, талаштарын койдон сурашты эле ал:

— Мен адамга жүн берем. Ал жундөн кездеме, килем токуйт. Сутумөн айран, быштак жасашат. Буларга ыракмат айтмак тургай кайра мени союп, этимди жеп альшат. Адамдар жакшылыкка жамандық менен жооп берип атышпайбы, — деди боюн силкип.

— Көрдүнбү, айтканым келдиби! — деп жылан сүйунуп кетти. — Эми сени чагам!

— Токто, кел, дагы бирөөлөрдөн сурап көрөлү, — деп жалбарып айтты да экөө ээрчишип, өгүзгө келишти.

Өгүз тиги экөөнүн талашын угуп отуруп:

— Мен адамдардын жерин соколоп айдайм, жукторун ташыйм, адам мага ыраазы болгондун ордуна соп камчы менен теримди айра-айра чабат. Карыганда жем, чөп бермек тургай талаага кууп салат. Тигине, тээтиги уй адамга канча сут берет! Сутунөн айран, курут, быштак жасайт. Май, каймак альшат. Уй адамдарга оокаттарын бут берет, аナン бир куну уйду союшат да жеп альшат! Силер кайдагы жакшылыкты айтыбатасыңар! — деди таңгалып.

Жаныбарлар түгөл бойдан адамды жаман көрушөт әкен, койчу буга аябай капа болду. Жылан болсо мойнуна оролуп шаштырат.

— Кел, күрөө тамырыңан чагайын, көпкө кыйналбайсың, — деди кышылдап.

— Сөзүмдү эми бир утуп бакчы, — деди койчу жалынып. — Үчунчү ирет сурал көрөлү, эгерде анда да ушундай жооп уксак анда айла жок, чага бер!

Жолдон эшек жолугуп калат. Экөнүн талашын утуп, бир паска унчукпай жыланды тиктеп турду да:

— Мен эч нерсеге тушунбөй турам, мобу тырмактай торбого ушул килемейген жылан кантип батсың? Балким бөлөк бир чоң кап менен адаштырып алсаңар керек. Силердин айтканыңарды адегенде өз көзүм менен көрөйүн, аナン суроонцорго жооп берейин, — деди шалпан қулак эшек.

Койчу болсо чындыгын айтыбатам деп жанталашып тушундуруп кирди. Жылан да чын деп улам башын ийкеп көёт. Бирок эшек киченекей торбого жыландын батып кеткенин өзүмдүн көзүм менен көрмейүн ишенбейм деп айтканынан кайтпай койду.



Эшектин көгөрүп туруп алганына ачууланган жылан бир кезде «култ» этип торбонун ичине кирип кетти.

— Айтпадым беле! Жылан бут батып кетпедиби! — деп койчу торбонун оозун ачып, жыланды сыртка чыгармак болду эле эшек:

— Эй, келесоо, оозун бекемдеп байлаپ салғын! Θұңға баләэ тилем, аны сыртка чыгарып әмне кыласың! — деп күйкырып жиберди.

Койчу торбонун оозун жаңы бууп буткөндө эшек анын колунан тәэп, жерге тушуруп, төрт аяктап тебелеп:

— Койчу аке, сен айқол адамсың, бирок кимге жакшылық жарашаарын адегендे билип алғын! Кадырыңа жете турғанга колунду бер. Жакшылыкты билбеген неме сенин кадырыңа түкүруп салып баса берет. «Сыйга сый, сыр аякка бал», деген накыл сөз бекер айтылған әмес, — деп жыланды жанчып салды.





Табышмак

Бир байдын эбегейсиз чоң көк букасы болуптур. Анын чондугун ушундан бил, башынан күйргугуна чейинки аралык атчан кишиге эки кундуқ жол экен. Кундөрдүн бир кунундө дагы бир зор буркут келип, алиги буканы илип кетип, асман тиреген даракка конуп буказы жей баштайт. Көрсө, бул дарак эмес оттоп жургөн текенин мүйүзү экен. Текенин сакалынын көлөкөсүндө бир койчу уктап жаткан. Бир кезде көк буказын бир далысы узулуп кетип, уктап жаткан койчунун көзүнө тушуп кетет. Ойгонуп, көзүнүн кычыгынан алиги далыны алышп, ыргытып жиберет.

Аңғыча нөшөрлөгөн жамғыр жаайт. Көк буказын далысы бөгөт болуп калган жерге мелмилдеген көл пайда болот. Көлдүн жәэгине ары-бери көчүп-конгондор өргүшүп, мал-жанын сугарып, балық уулашат. Бир топ мезгил отуп, көлдү тегеректей айыл тушет.

Тулку жойлоп баратып, мурдуна эттин жыты келип, алиги далыны таап, сүйрөп кетет.

Айыл эли тулкуну кууп жөнөйт. Мергендер аткылап, тулкуну өлтүрушөт. Түлкү аябай чоң болгондуктан, терисинин бар капиталын сыйрып, түп көтөрө келишсе да экинчи капиталына оодара албай коюшат. Мынча адамдарга тумакка тулкунун бир жак капитал териси эле жетмек.

Ээн талаада бир аял баласын көтөрүп баратып, өлүп жаткан тулкуну көрүп, аны оодарып, бир капиталындағы терисин сыйрыса, ал тери жаны туулган баласына топулукка араң жетет.

Ушерден мындаид бир суроо туулат: булардын ичинен кимиси чоң? Көк букабы, буркутпу, койчубу, тулкубу, аялбы же жаны төрөлгөн балабы? Кана, кимиңер айтасыңар.

Ақылдуу чычкан

Бир жолу мышык жыла басып чычкандын ийнине келип:

— О, кымбаттуум, ден соолугун жакшыбы? Иштерин кандай?

Ийнинден бери чыгып келегой, койдун күйрүк майынан сутунтайын, — деди.

— Кудайдын буйруган насибинин баарынан күйрүк майдан ашкан та-
мак жок го. Эгерде аның чын эле болгондо мага бербей өзүң жемексин қы-
рылдап. Менде болгондо сага бербестен өзүм жеп салмакмын. Ырас, чыч-
канга караганда мышыктын акылы азыраак, бирок алардын баары сенче-
лик келесоо эмес, — деп жооп бериптири чычкан ийининен сыртка чыкпай.



Эмне учун коёндуң әрди жырық

Бир курдай жолборс узун кулак коёнду жегиси келип қууп жөнөйт. Жолборс карып, көзу да начарлап калган экен. Коён қачып келатып, зоокага жеткенде бир жагына шарт этип буйтап кетет. Күү менен келаткан жолборс токтоно албай, аскадан учуп түшөт. Коён эңкейип караса, жолборс зооканын орчук-борчук таштарына тийип, денеси жанчылып, өлүп жатканын көрөт.

Коён андан ары баратып, жолдон аңчыны көзу чалат. Жонуна түлкүнүн уч-төрт терисин көтөрүп алыштыр. Мерген алаң көзгө мылтығын мээлеп калат, анда коён:

— Мени атып эмне кылласың, тәэтиги жерде зоокадан учуп, жолборс өлүп жатат. Тезирәек жетип, терисин сыйрып ал, — дейт.

Аңчы көтөрүп жүрбөйүн деп терилерин жолго таштай салып, жолборстун терисин алганы коён айткан жакка жөнөдү.





A. Augu

Өзүн аттырбай, мергенди алдап койгонуна сүйунуп, узун кулак, алаң көз андан ары баратса, кой жайып жүргөн койчуну көрүп:

— Эй, койлуу бай, тәэтиги жолдо уч-төрт тулкунун териси жатат! Оозунду ачып буерге отурбай тезирээк барып, өзүнө тумак, аялыңа тон тикирбейсіңби, — деди.

Койлорун ээн таштап, койчу тулкунун терилерин алганы жүгүруп кетти. Узун кулак, алаң көз қыңылдап ырдан андан ары баратып, алдынан чыга калган бөрү менен сузушуп кала жаздайт.

— О, кадырлуум, — деди коёндун денеси калтырап, — тиякта койчусу жок койлор ээн калды. Тезирээк барсан өзүндүн, балдарыңдын да кардын тойгузасың! Жөнө!

Карышкыр жүгүруп, имерилиштен өтүп, көрүнбөй калды. Ошол кезде алаң көздүн устүнөн карга учуп баратыптыр.

— Эй, таякебай, ары-бери салпактап уча бербей, карышкырдын майды болтуруктору энеси жок жалғыз калышты. Ошондон бирди илип алыш жесен боло! — деп кыйкырды коён.

Узун кулак секирип андан ары баратса жолунда боз үй туруптур. Ичи-не башбакса, кемпир бар экен ийик ийрип отурган.

— Чоң эне, карга уясынан учуп кетти, барып уясын бузуп ал, от тымызғы кыласың, — деди.

Айтса-айтпаса төгүнбу деп кемпир ордунан туруп, бактагы карганын уясына жөнөдү. Тентек коён жөн турабы, шамалга жетип барып:

— Эй, тәэтиги жакта жүн чачылып жатат, ары-бери учуруп ойнобойсунбу, — деди.

Эригип турган шамал үйүлүп жаткан жүнду туш-тушка учуруп жөнөдү. Узун кулак болсо дөңгө чыгып алыш төмөн жакты караса, ал жактын кыйсыптыры тушуп жаткан экен.

Кемпир бактан эптеп тырмышып тушуп, жунун чогулта албай, кубалап журөт. Анын ары жагында конкарға карышкырдын бир болтуругун илип баратыптыр! Карышкыр козуну бөктөрүп алыш карганы кууп ал келатат! Карышкырдын артынан тулкунун терилерин көтөрүп, колундагы таякты булгалап айгай салып койчу келатат! Эң артта мергенчи келатат жолборстун терисин сүйрөп. Бири айкырып, бири улуп, бири каркылдап, дагы бири уруп, бири ышкырып, айтор, чак-чалакей, будун-чаң. Коён болсо өзүнүн кылышына боорун тырмап кулуп, жерде оонап жатат. Күлө берип, күлө берип, устүнкү эрдине күч келип, жырылып кетти.

Ошондон бери коёндор мурдун былкылдатып, устүнкү эрдин жырыйткан теййде жүгүруп калышкан экен.



Таранчынын уч осуяты

Таранчы учуп баратып, жерде чачылып жаткан буудайды көрөт да терип жейин деген ниет менен жерге консо, тузакка тушуп калат. Бошонуп кетем менен ары-бери пырпырады, бирок бошонмок тургай кайра тузактын кылы бутуна ого бетер бекем чырмалды.

Көп өтпөй саятчы келди. Таранчыны тузактан чыгарып, бир азга колуна кармап, ойлонуп калды. Таранчы болсо адамча:

— О, акылмандардын акылманы! Мени өлтүрө көрбө! Барпайган жундөрүм эле болбосо, этим аз. Даам-татымын да сезбей каласың. Капаска салып койгонундай тоту күштай кооз эмесмин, булбулдай сайраганды билбейм. Мени көй бер. Мен сага уч кенеш берем: алар акылыңа акыл кошуп, ар дайым пайдасын көрсөн, — деди.

— Сени көй берсем, көз ачып-жумгучу колдон сууруласың да кетесин, — деди саятчы. — Адегенде кенешинди айтчы, угуп көрөйүн, эгер аларың мага жакса, анда көй берейин.

— Макул, анда шартыбыз мындай болсун: биринчи кенешимди айтайын, аным сага жагып калса көй бересин. Экинчи кенешимди тетиги бутакка конуп алыш айтам. Чунчусун бактын чокусуна чыкканда айтамын.

— Болуптур, айткын, — деп саятчы макул болду.

— Өткөнгө эч качан өкүнбө, — деди таранчы.

— Өткөн ишке кантип өкүнбөй көёсүн! — деп саятчы каршы болду. — Андай кезде мен өзүмдү өзүм тилдеп, жекирип кирем...

— Анткенин өз өмүрунө зыян, — деди таранчы чырлыйттап. — Антип өкүнгөндөн көрө туура эмес иш жасалмын деп гана кой. Кийинкисинде ал кемчилигиңди ондолп койсоң тажрыйба болот, ишин да онолот. Өкүнгөндөн эч пайда таппайсың.

Саятчы бир аз ойлонуп отуруп, мунун айтканы туура эмеспи деп ойлоду да, манжаларын ачып, таранчыны көй берди. Таранчы учуп барып, дарактан бутагына конуп, бир силкинип алды да:

— Өз көзүң менен көрмөйүн эч нерсеге ишенбегин, — деди.

— Муну сенсиз деле билем, — деди саятчы ачууланып. — Эмне, мындан жакшыраак кенешин жокпу?

Таранчы эми дарактын кылда учуна конду да саятчыны шылдыңдай:

— О, адам баласы, сен азыр эле колуңа чон байлыкты кармап тургансың. Менин алкымымдын эки жагында ар бири бармактын башындай болгон эки жубар бермет бар. Аларды хансарайга барганымда жеп алганмын. Мени көй бербегенде өзүнө түгүл кийинки тукумдарыңа жеткүдөй байлыгың болмок.



А.Айдин



Ал берметтер сага буйруган эмес экен, — деди.

Таранчынын бул сөзүн уккан саятчы аны кайра алдап колго тушуруунун амалын ойлойт. Бирок таранчы оңой менен алдата койбос! Колундагы байлыкты коे берип жибергенин ойлоп, саятчы өзүн өзү сөгүп, манжаларын кайрып, башын муштагылады. Таранчы болсо даректын кылды учуна отуруп алып, саятчынын жетпесин билип, шылдыңдай берди.

Саятчы таранчыны кармай албасына көзу жеткен соң акыры тынчып калды.

— Макул, болор иш болду. Эми мага учунчу осуятыңды айтчы, — деди.

— Сен менин мурдагы эки осуятымды аткарған жоксун да: еткөн ишке өкүнбө, өз көзүн менен көрмөйүн укканга ишенбегин дебедим беле. Менин алкымымда бермет бар экен деп чын эле ишенип алдыңбы? Кебетем бул болсо, андай жүкту кантит көтөрмөк элем? Ушуну ойлогон жоксунбу? А сен болсоң өзүндү өзүн жектеп, майып болуп кала сактадын. Экөөнү аткара албагандан кийин учунчу осуятымды укпай эле койгун. Кайыр, кош! — деди да таранчы учкан бойдан кетти.

Саятчы эмне кылаарын билбей, отурган жеринде жалдырап кала берди.

Кырсыктан кутулуу

Илгери-илгери бир топ жандыктар чогулуп алышып, кырсыктан кантит кутулуунун амалын издешет. Анткени, алардын бардыгы ушул кырсык деген балакеттен жапа чегишип, айлалары түгөнүп келет.

— Жан-жаныбарлардын бардыгынын курсактарын тойгузуу керек. Кардың ач болсо ар кандай кылмышка барбай койбайсун. Ачкалык жоюлса эле кырсык кошо жоголот, — деди карга каркылдал.

— Жок, андай эмес, кырсыктын баары маҳабатка байланыштуу. Бирөөнү сүйүп калсан көзүңө андан башка эч нерсе көрүнбөй калат. Сүйүүнүн айынан

бирөөлөрдү өлтүрүп коюп да жатышпайбы. Махабат болбосо, кырсык да болбойт, — деди көгүчкөн койкондол.

— Менин оюм таптакыр андай эмес, — деди жылан ышкырып. — Ал деген туталанып, кыжырдангандан чыгат. Кээде жинин ушунчалык келет дейсин, кимди болсун чагып салгандан кайра тартпайсын. Кыжырданбай тим журсөң кырсык да жоголот.

— Кырсыктын баары корккондон болот. Корккондон ан-дөнду карабай качып баратканыңда алдынан эмне чыкса тебелеп өтүп кете бересин. Коркпой, баатыр болсон кырсык да келбейт, — деди бугу шактуу мүйузү менен жонун кашылап.

Булардын сөзүн адам угуп калып:

— Токчуулук да, тынччылык да, баатырдык да кырсыкка бөгөт боло албайт. Ал эми махабатсыз кантып жашоо болсун, махабат кырсык эле эмес, ал ааламга баткыс кубаныч алып келип атпайбы. Кырсыкты айкөлдүк, жакшылык гана жеңе алат. Эгерде бардык жан-жаныбар бирине бири жакшылык иш жасашса, кырсык, жамандык өзүнөн өзү жоголот, — деди аппак сакалын сылап.



Төө жылы

Бул окуя адам баласы жылдыздарга, жан-жаныбарларга, тоолорго, дарыяларга адеп ат койгон байыркы заманда болгон экен. Ар бир жылдын, мезгилдин өзүнчө өзгөчөлугү бар экенин адамдар ошол кезде эле байкайт. Бир жылы жерден баш көтөрбөй иштеп, мыкты тушум алса, кийинки жылда аскалардын, зоокалардын боорлуруна сүрөт тартып, ыракатка батат. Дагы бир жылы канчалык эмгектенсе да акыбет кайтпай, тушуму начар болуп калат. Кәэде жамғыр жаабай, кәэде кара нөшөр жууп кетип, кәэ бир мезгилде эгини жайкалып турганда добул күубуп кетет.

Анан адамдар бир нерсени байкашат: ар бир жыл өзүнчө болгону менен он эки жыл мезгили өткөндөн кийин кандайдыр бир окшоштуктары сезилиет. Ошентип, ар бир жылга өзүнчө ат берип, он эки жыл мезгилин «мучөл» деп аташат.

Ошол кезде эле адам баласы далай айбандарды уйротуп, уй жандыктары бакма болуп калган. Анан ошол айбандардын журуш-туруштарына, мунөздөрүнө жараша атап, ар бирине ат ыйгарат. Жылдарды да жандыктардын аттары менен атап алат. Эң жакшы, тынч жылды кой деп атап, эң күййин, оор жылды ит дейт.

Бара-бара жылдын бардыгы ысымдуу болот. Алар: Коён, Балык, Жылан, Жылкы, Кой, Маймыл, Тоок, Ит, Донуз, Төө, Уй жана Жолборс. Ушул тартип менен жылдар бирин бири алмаштырчу. Бирок жыл кимисинен башталып, кайсынысы мучөл болот? Мына ушул маселени чечуу керек эле.

Жолборс жырткычтардын ичинен эң күчтүусу, териси да баалуу. Кой болсо адам баласына кийим учун жун берет, жегенине этин берет. Уйдун да пайдасы аябагандай көп. Төөнүн кызматын ченеп болбойт, жуну эле эмне деген байлык! Ат, эшек көтөрө албаган жуктөрдү төө чымм этип койбай көтөрүп, каалаган жерице жеткирип берет. Кимисин жыл башына коёрун билбей адам желкесин кашып, акыл калчап ойлонуп отурду.


Акырында айбанаттардын бардыгын чакырып:

— Силердин бардыгынар мен учун кымбатсынтар. Кимиңерди жыл башына коёрумду билбей отурам. Өзүнөр айтып, өзүнөр чечип бергиле, — деди.

Айбанаттар ары сурушту-бери сурушту, көпкө талашып-тартышты, бирок бир чечимге келе албады. Ар кими өзүн мактап отуруп алышты. Акырында адам:

— Минтип талаша берсек маселе чечилбейт экен. Күндүн чыгып





келатканын ким биринчи көрсө, жыл башына ошонун атын берели, буга
кандай дейсинар? — деди.

Бул сунуш баарына жакты. Жаныбарлар туну бийик дөбөгө чыгып, күн чыгышты тикирең карап турушту. Силер қелбей койсоңор деле болмок деп төө тигилерди улам шылдыңдап коёт. Баарыңардан менин боюм бийик, кунду мен биринчи көрөм. Андан калса, адамга эң керектүү жандыкмын, эч киминдер чөлдө мендей чыдай албайсыңар. Мен көтөргөн жукту артса ат ордунан туралбай калат. Менин чуудама койдун жуну жетmek кайда, чендең да койбөйт. Төө ошентип баардыгын шылдыңдап, бир кезде жолборско да: сен бадалдын тубуне жашынып жатып алыш, ары-бери ёткөндөргө кабыласың, адамга кылча да пайдан тийбейт деп тийишип өттү. Төө бардыгынын жинине тийди, бирок бири да кайрып сөз айтпады. Бардыгы акыйып, тиктегендери күн. Таң жарылганына бир топ болуп калды.

Бир кезде:

— Күн! Күн чыкты! Кунду көрдүм! — деген чыйылдаган үн угулду.

Менден мурда кунду көргөн кимиси болуп кетти деп төө ийри мойнун буруп карап калды. Аердеги жандыктардын бардыгы бол чыйылдаган үн кимдикى болду дешип буруулуп калышты. Аңгыча тоо артынан күн чыгып, туштүшка нурларын жиберип, табият таттуу уйкусунан ойгонду. Алиги үн чыккан жакты карашса, төөнүн ёркөчүнө томуктай чычкан конуп отурган экен.

Төө жини келгенден буркан-шаркан тушуп, устундөгү мытаам чычканды силкип салмакчы болду. Чычкан болсо төөнүн ёркөч жунунө жармашып, бекем кармап алыптыр. Төө жерге оонап, чычканды былчыйта басып салайын деди эле, ал шоп этип секирип тушуп, ийнинин оозунан башын чыгарып, акылсыз төөнүн шылдыңдап турду.

Ошентип, төө жыл санагына кирбей калды, ал эми мучөл санак болсо жыл башы чычкандан баштап эсептелип келет.

Азыр деле бирөөлөр боюн көтөрүп, менменсиген тур көрсөтсө кырғыздар:

— Ушу сен төө жылында төрөлгөн эмес белен? — деп суралп калышыт.

Жыл аттары ыйгарылган бол окуя илгери-илгери атамзаманда өтсө да ал болумушка айланып, муундан муунга берилип, ушул күнгө чейин айтылып келатат. Мындан ары да айтыла бермекчи.



A. Adgur



9 7 8 9 9 6 7 4 2 4 7 6 0

A standard linear barcode is positioned above a series of numbers. The numbers are arranged in two rows: '9 7 8 9 9 6 7' on top and '4 2 4 7 6 0' on the bottom.

РАРИТЕТ

The publisher's logo consists of a stylized, symmetrical figure with arms raised, resembling a bird or a winged person, enclosed in a circular emblem. Below the emblem, the word 'РАРИТЕТ' is written in a serif font.